

КЫРГЫЗ ТИЛИ

(окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

5-класс

№3 вариант

№1. Сан атоочко берилүүчү суроолорду белгиле.

- а) ким? эмне? кимдер? эмнелер?
- б) канча? нече? канчанчы? канчоо?
- в) кандай? эмне кылат? кайдан?
- г) кимге? эмнеге? кайда? кайсы?

№2. Сан атооч заттын ... билдирет.

- а) көлөмүн
- б) атын
- в) санын
- г) формасын

№3. Иреттик санды белгиле.

- а) элүү
- б) элүүнчү
- в) элүүдөй
- г) элүүлүк

№4. Иреттик санды белгиле.

- а) алты
- б) алтынчы
- в) алтыдай
- г) алтылык

№5. Сүйлөмдөгү сан атоочту белгиле.

Уулжан үчүнчү партада отурат.

- а) Уулжан
- б) үчүнчү
- в) партада
- г) отурат

№6. Берилген сан атоочтордун составы боюнча түрүн белгиле.

1998, 155, 25, 240

- а) жөнөкөй сан атооч
- б) иреттик сан атооч
- в) татаал сан атооч
- г) татаал эмес сан атооч

№7. Суроого туура жоопту белгиле.

– Бул кызматта качантан бери иштейсиз?

–... (2010-) бери иштейм.

- а) эки миң онунчуда
- б) эки миңден онунчудан
- в) эки миңинчи ондон
- г) эки миң онунчудан

№8. Суроого туура жоопту белгиле.

– Сиз кайсы үйдү издеп жүрөсүз?

–... (32-).

- а) отуз экинчиде
- б) отуз экинчиге
- в) отуз экинчиси
- г) отуз экинчини

№9. Суроого туура жоопту белгиле.

– Сенин үй номуруң кандай?

–... (35).

- а) отузунчу беш
- б) отуз беш
- в) отуз беште
- г) үч беш

№10. Туура берилген сөздү белгиле.

- а) сегизөө
- б) тогузоо
- в) оноо
- г) бешөө

Тесттин аягы!

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо критерийлери

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 5-11-класстар үчүн түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан өздөштүргөн билимин жана учурдагы жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.

1. 5-11-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – **“берилген 4 варианттын ичинен 1 гана туура жоопту тандоо”** форматындагы 10 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 10 балл берилет.
5. **Бардыгы: 10 тест тапшырма – 10 балл.**
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :

	Балл	Баа
	3 баллдан аз	"2"
	4-5 балл	"3"
	6-7 балл	"4"
	8-10 балл	"5"